

ВӨР ВӨСНА СТАЛИНСКӨЙ МЕГАЧЫК— КОМСОМОЛЛЫ ПОЛІТІЧЕСКӨЙ ЕКЗАМЕН!

Торја № доныс 5 ур.

Ставмувыса пролетаріјас, бтутчөй!

№ 16 (317)

Февраль 11 лун 1933 во

Коммунистический Комсомо́л

ЛЕЗО ВЛКСМ КОМИ ОБКОМ

Быд комсомолечлы лоны не сөмын бур ударникөн, но-і јөзөс котыртысөн, најө вожакөн

Талун вөр вөсна сталинскөй походон витөд лун! Талунөң-на ни өтөи комсомолскөй районуса организација ез примит став колана меропријатјассө, медым тајөн вөчны тыр перелом.

Ез примитны став мерасө, медым ужсө пунктны сизі, кычї шөктис партија Обком да Крайкоммол—быд комсомолечлы колө лоны не сөмын бур ударникөн, но-і победа бостны вожакөн, победа бостны јөзөс котыртысөн. Фелдыс нөшта омөд, мыј унжык районнөй организацијас (Сыктыв, Луз, Ізва, Куломдін, Јемдін) талунөң-на ез бостыны тајө походөс нуөдны.

ВЛКСМ Крайком аслас јанвар 31-өд лунса шуөмын индис:

„Лыдыны тајө месачыкө политическөй экзаменнөй крайуса став комсомолскөй организацијаслы, Крайком ебязывајтө райкомјасөс вөрыс фечертүрүјтөм фактјаслы, вөрө петөмыс саботүрүјтөм, вөр фронт вылын өткө комсомолечјасөн ударнөй уж срывајтөм лыдыны кыч партија воцө председателствоөи вөтлыны најөс ВЛКСМ радые, кычї кулак агентјасөс, тајө конкретнөй предателство фактјасө индыны комсомолечјасөс воспитајтөм выдө, ме мын кыпөдны налыс јөс классөвөй пенавөтсө да суелусө, мобилизујтны став комсомолечјасөс да ужалыс томјөзөс вөр вөсна героическөй, самоотверженнөй көсө“.

Колө вескыда индыны, мыј өтка райкомјас абу гөгөрвоөмаөс тајө индөсө. Мыј петкөдлө сөшөм фактјасыс, кор регьд кадөн карса комсомолечјас пөвсыс, кодјасөс вөлі мөдөдөма вөрө, пышјөмаөс 70 морт дөрө? Тајө ем партија воцын вескыд предателство, кулакјаслы отсөсөм, мөднөг сөсө тајө квалифицирујтны оз поң.

Горкоммол, ачыс потачитис тајө фактјасө, кор өтка фечертүрјасөс „малалис јурөдыс“, а ез вөтлы најөс комсомол радые. Ташөм тор воцө терпитны оз поң. Пырыс пыржө примитны чорыд мерајас да вөтчыны фечертүрјасөс—кулак агентјассө, асланым радые.

Тамө өтдор быд райкомлы, јачејкалы кад-нн гөгөрвоны, мыј фелдыс ыжыд вермөм бостөмын сы саян, кычї лөб сувтөдөма ком-

сомолечјасөс производство вылын, вөрын, 90 прөцент комсомолечјасөс, кодјас өнн вөрынөс, сувтөдны производство выдө—ташөм сулалө мог. Быд комсомолско-молодожнөй бригадас, кварталас, участокс вөчны збыл выдө образцовөјөн. Пырыс-пыржө вицөдлыны бригадирјаслы составсө. Бырөдны на костыс текучесө, вөтлыны вескөдлан ужјас вылыс, а сизі-жө бригадас сујөдөм классово-чуждөй элементјасөс, разложитчөм элементјасөс, тајөн јонмөдны бригадас да кыпөдны налыс воцын мунан рөлсө.

Торја дај ыжыд мог—соцордјисөм да ударничество паскөдөм. Мижан област паста лыдысө 200 дөрө комсомолско-молодожнөй бригадас, но унжыкыс өнөң-на ез бостыны мөд пятiletкаса ударникјас ордјисөмө, ем-і сөшөм бригадас, кодјас агнысө лыдыдны ордјисөмө бостөмөдн, но некушөд образцово-показательнөй уж абу.

Крайкоммол шуис, мыј комсомолско-молодожнөй бригадас вермасны новлөдлыны асыныс нимсө секи, кор најө фелдө вылын агнысө петкөдласны ыжыд уж производителност вөсна косын, индөма мог: быд пөрдөчымыс едө выдө вөдөдны лунса производителност 5 кубометрөң, быд вөв выдө лымы тујјас куца кыскаөмын 5 км., јитүјјас выдөмын 12 км., быд тракторлы суткөдн 110 км.

ВЛКСМ райкомјаслөн мог—быд вит лунө проверајтны кычї КСМ—молодожнөй участокјас, кварталјас, бригадас портөны воцын индөм лыдпасјассө да та серти налыс партијалы даө лунсө донјавны.

Тајө ставыс корө сизө, медым быд комсомолеч вөлі не сөмын бур ударникөн, но-і јөзөс победа бостны котыртысөн, вожакөн.

Кучкыны фечертүрјас куца, вөтлыны најөс асланым радые.

Кучкыны вөрө петөмлы воча мунысјас куца!

Јонмөдны революционнөй дисциплина асланым радјасын да тајө подвылын сувтны збыл выдө вөр вөсна көс нуөдөмө воцө радјасө.

Кучкыны вөрө петөмлы воча мунысјас куца!

Казаковлөн бригада бостөс сталинскөй походө

Вицөбөж (аславым корреспондент-сав). Көрткерөс өиктса колхозыс Казаковлөн бригада (бригадаын 9 морт да 8 вөв), кодї ужалө Вицөбөжса вөрүчастөкын 45-өд кварталын аслас чукөртчылөм вылын сорнитис вөр вөсна сталинскөй поход нуөдөм јылыс да шуис бостөмын тајө походас. Сетис конкретнөй көсјөбөм во гөгөрсө задачлө тыртны март 15-өд лун кезлө. 100

Сталиннөй колоннајасө сувтөмөн штурмујтны вөрпрограмма

Талун вөр вөсна сталинскөй походлөн витөд лун. Быд комсомолскөй организацијалы колө вөлі асыныс став вынөс мобилизујтны, медым кујим мындаавны вөрын уж вын да кыпөдны уж производителност. Кычї-жө бостөсны өтка районнөй организацијас најө воцө сувтөдөм могјас өлөмө портны.

Сыктывкар.

Сыктывкарса комсомолскөй организацијалы быт вөлі сетны вөрө сөдтөд 150 комсомолечөс. Талун кезлө сетис сөмын 88 мортөс. Тамө тыдалө, кычї лөдө өдјасөн нужмасө Горкоммол, Горкомса јортјаслы кад-нн гөгөрвоны, мыј фелдыс абу мица көсјөбөмјасын, заседаньөјас вөдөмын, фелдыс сөні, кычї најө кутасын котыртыны воцөмөстөмөсө быд комсомолечыс. Горкоммолн вескөдлөм некушөд тујтөм, оз төд кушөд эвено-ө бостыны да кычї сизө разрешајтны. Пример выдө поңө вөдөдны сөшөм факт, кор доброволец-комсомолечјас, кодјас ас вөламыс кајисны вөрө, најөс Горком зон кујим лун довөдлөс өтарө да мөдарө.

Сыктывдин.

Сыктывдинса районнөй организацијасыс вөрын колө ужавны ставыс 450 км, а ужалө сөмын 290 морт дөрө. Райкоммол асөс лыдыд вөр вөсна сталинскөй поход бостөмөдн, збыл вылас некушөд перелом талунөң-на абу. Вывти омөла косасө комсомолскөй организација механизиованнөй базаслыс кыскаөмын рөлсө кыпөдөм вөсна.

Уж производителност улын-жө (шөркода лунса норма тыртөны 2-3 км пөрдөчөмын, 3-4 км кыскаөмын), комсомолско-молодожнөй бригадаслөн. Вөрыс комсомолечјасөн фечертүрүјтөм өнөң-на абу бырөдөма. Поңө-мөј шуны, мыј Сыктывдинса ксм организација бостөс вөр вөсна сталинскөй походө? Оз дај озл Сыктывдинса РК колө пасвартны нужмасөмөсө кодї ем ксм јачејкајасын.

Ізва райкоммол

Ізваса райкоммол арсаныс занмајтчө очковтөрателствоөи. Талун телеграфирүјтө өтөи пөдөс, а аскинас мөд пөдөсөс. Ізваса ксм организација, медвојдөр райкоммол оз кут некушөм ответственност вөр вөсна. Абу гуса тор, мыј унжык комсомолечјасыс ужалдыны быд пөдөс ужјас вылын, но сөмын не вөрын.

Тајө индөм райкомјаслы колө пунктны пом кыввылын вөр вөсна косасын. Пырыс-жө збыл бостөмын сталинскөй походө, сталиннөй колоннајас воцө радјасө сувтөмөн штурмујтны вөрпрограмма тыртөм партијасөн индөм срокјас кезлө.



Сыктывдинса райкоммолыс „шлагајас“ пукалөны пызан саян, зуртөны перөјасөн, а оз вескөдлыны улысса јачејкајасөн.

Комсомол, вөр вөсна сталинскөй походө!

Комсомол воцын сулалө мог—асысө јасөс, кодјас абу-на јонмөмаөс революционнөй суелун бокасн, кодјас јона-ва бөрынөс асланыс мөвп серви.

Колө ердө петкөдны маскаөөм врагөс, комсомол белет улө ветысөм двурешникөс, ізменникөс, жуликөс да нежжалиттөг вөтлөны најөс ас радые. Колө мобилизујтны став вын вөр вөсна болшевикстөкөј көсө.

Комсомолеч шеф механизјас да асөбоз вылын. Кычї-жө өтка КСМ организацијас портөны ас воцаныс бостөм тајө могсө? Колө вескыда индыны, мыј өтка райкомјас (Сыктывдин, Сыктыв, Куломдін) өнөң-на оппортунистјас ногөн „шефствуйтөны“. Шефство нуөдөм куца быд райкомлөн, јачејкалөн ем мица кывја көсјөбөмјас, гижөдјас, но најө унжыкөс колөны өлөмө порттөг.

Бостам пример выдө Сыктывдинса райкомөс, кодї кывкутө Часса тракторнөй база ужыс. Оти факт, мыј районнөй организација талуөң-на ез сет коланэ вын базанын ужавны, вөталө збыл выдө кывкуттөм јылыс. Райкоммол талунөң-на ез вершы лөбөдны оперативнөй вескөдлөм комсомолечјасыс да ужалыс томјөзөлыс кыпыдлунсө ез куш котыртыны техника овладејтөм выдө, ыжыд производителност вөсна тышкасөмө.

Быд райкомлы, јачејкалы пырыс-пыржө колө бостөмын вөр вөсна сталинскөй поход нуөдөмө. Сетны вөрө колана выдө, вөдөдны вөрын ужалыс комсомолечјасыс лыд 4 сурсөң да сөні збыл выдө кыпөдны көс ыжыд производителност вөсна.

Вөрын, мыр дорын проверајтны быд комсомолечөс! Массово-воспитательнөй уж паскөдөмөн, революционнөй суелун кыпөдөмөн, став выныс кулакјас да агентјас куца кучкөмөн, соцордјисөм да ударничество паскөдөмөн—бостны тырверим вөр фронт вылын.

Час өиктса комсомол јачејкаса шлен Потөлидын өткажитчөма вөрө петөмыс, шуө: „өні мырөдөна уж абу“. Бөрвылас бара-жө тыдовтчөс, мыј сизө „активист комсомолечыс“ ним улө ветысөмөн кутөма јитөд кулакјаскөд.

Ыбса КСМ јачејкаө сујөмаөө кулак да вөвлөм жежыд офицерјаслөн пијаныс да нывјасыс. Ташөм фактјасө поңө вөдөдны нөшта унжык, сөмын тајө-нн тырмана петкөдлө райкомлыс „конкретнөй“ вескөдлөмсө.

Райкомса „шлагајас“ пукалөмаөс пызан саян, зуртөмаөс перөјасөн да абу „качавлөмаөс“, кычї классөвөй враг—кулак да сылөн агентјас быд ног сујөоны комсомол радө, вөдөчөны „активө“ да бостөны асланыс контрреволюционнөй влјаннө улө сөшөм комсомолеч-

Жаков.

Фото Пельмеговичи.

Сыктыв районувса комсомольскöй организа- цияын политика велöдан уж провалитöма, а райком оз тöждыс бур уж вöсна

Сыктыв районун комсомольчя-
сдс, беспартийнöй томjöзöс марк-
систско-ленинскöй теориян воору-
житан уж пунктöма шогмытöма.

Маркслю, Енгельс, Ленин да
Сталин жортлыг революционнöй теор-
ияс велöдан уж шогмытöма пук-
тöмыс сы садын: öтик-кö, Сыктыв
районун торя комсомольчясдн да
ячеякасдн тажд комсомол воын
шöр могыс оз доняс;

Мöд-кö, ВЛКСМ райкомса култ-
проп абу лöбöдöма оперативнöя
вескöдлöм ячеяка да пропаган-
дистяс уж вылын, быдлуна отсöг
сетöм пыдди некушöм индöдяс оз
овлы.

Райцентрын комсомольскöй актив
лöвсын велöдчöмыс оз-жö мун.
Активистяс оз рабйрайтчыны прöс-
тöй (элементарнöй) вопросясдн,
политика боксаñ вескыд неграмот-
нöй луи вöсна. Онöз-на районнöй
активлы ез вöв котыртöма политик-
ка велöдан торя кружокяс да
школаяс, сöмын бöрйа кадö ВЛКСМ
райком II пленум бöрын котыртис-
ны политшколаяс да текущöй по-
литика велöдан кружокяс. Но, тажд
котыртöма школаясмылдн да теку-
щöй политика велöдан кружокясмы-
лдн ужыс пунктöма зев омöла,
омöл качества вескöдлысяс
пöндä.

Райцентраса советскöй ячеякын
котыртöма кружок текущöй поли-
тике, но онöз-на нöбтик занатö
абу вöчлöмадс. Сид кружокяс про-
пагандистö индöмадс РОНО-ыс жура-
лыс Цембер жортöс, но сид шуд:
„ег-на тöдлы, мый менö индöмадс
пропагандистö“.

Фелöдыс тыдалö сени, мый Цем-
бер жорт занайатчö очковирател-
стводн, кычн-нö ез тöд, кор ачыс
ячеякаса бжурон шлен?

Январ 31-öд луи Крjул жорт
доклад куца райцентрын чукöртны
бостылысны политбож. Вöли пунктö-

ма мог прöверитны, кычн комсомо-
лечяс тажд докладсö проработай-
тöмадс да гöгöрвöдмадс. Политбож
ез состоитчы, 50 морт пыдди воис-
ны 10-дн, мукöд комсомольчяс ез
локны. Политбож выдс ез явитчыны
кооперативнöй ячеякамы нöбти морт,
нажд повзöмны политбож вылын про-
валитчöмыс. Банкын ужалыс ком-
сомолеч Сельков шуд: „ме-пö по-
литбож вылад ог мун, ег прорабо-
тайт-да, верма сени провалитчыны“.

Бöрйа вылыс тыдовтчис, мый 10
комсомолеч пыс Крjул жортлыг
докладсö лыдöдмадс сöмын 4 морт,
а „проработайтöмны“ 2-3 комсомо-
леч.

Таыс нинöм абу буржик ужыс
мукöд ячеякасын, торя-нин вö-
рын да колхозын.

ВЛКСМ райком арталö, мый ве-
лöдчыны кыскама 600 комсомо-
лечдс да 700 морт томjöзöс, но
став практическöй ужыс мыдчöдлö,
мый посешайтöм да успевайтöм
вывти улын. Уналаын проработай-
тöм вопросяс оз житны быдлуна
ужкöд.

Кымынкö кыв колö виставны со-
юз пысца дисциплина жылыс, мый
сид вывти омöл. „Торя ячеякаяс-
лдн (Визин, Кожгорт) комсомольч-
яс оз нуны некушöм союзнöй на-
грузка. Уж жылыс проверка абу
пунктöма. Тажд став фактясывай-
дис организацияс омöл состоян-
нö выдö. Таыс öтдор уна ячеяка-
ясд суябмадс миянлы ковтöм жöз
да торкалдны ужавны. Райкомлы,
улыс ячеякаясдн вескöдлысяслы,
кад-нин гöгöрвонны, мый революци-
оннöй суелун кыпöдöм ем медöа
колана услөвидö, кодн колö быд
комсомольчяс, медым сид вожд
сүвтöдöм ыжыд могяс олöмö
пöртны, кокасны классöвöй враг-
жаскöд да нажд агентжаскöд фелö
вылын.

Велöдчыс.



Снимок вылын: Час тракторнöй базаыс ремонт вöчан бригада
(Лыжуров жортлөн).

Пожöгса ячеякалы колö перестроитны асыс ужсö Ячеякаса секретар Жесев бöрö колöма олöсмыс

Пожöг белсöветувса (Кулдöмдин
р-н) комсомол ячеяка зикö вöжöма
оппортунизм нурö, некушöм куль-
турно-массöвöй нн политико-воспи-
тательнöй уж оз мун. Онöз-на весиг
политшкола абу организуйтöмадс.
Некушöм добровольнöй организаци-
яяс (Осоавиахим, СВС да мукöд)
оз ужавны. Тажд ужяс вылас ин-
дöм жортяс некушöм кывкутöм оз
нуны.

Пионер уж омöлика мунышгö
даж сид заводтöмадс кистны.

Ячеякаса секретар Жесев жортлыг
жуалим, кычн мый феланд пионер
ужыс, жона-ö выполнайтад Об-
комлыс, Обкоммоллыс решеннöяс-
сö? Пöртгöс оз олöмö пионеряс
ЦБ пленумлдн шудмясмыс, сид
вочакев визис ташöмс „Пöртгöс“.

Кычн? „А, вот, сид, миян ем ба-
за—руководитö ШКМ-ын ушитель-
ныча данилова жорт, кодн лыддысö
ксм бжурон шленын, женработнич-
ка, ужалö щöщ рабпросын, ред-
коллегияса шленын да мукöд пö-
лöс комсомольскöй нагрузка ншга
нуд. Мукöдлаб отрадясö (группа-
яс) быдлаын лöбöдöма пионер
вожатöжс, кодяс i нудны асыныс
группвöй уж, но öни пионер уж озмун
сы пöндä, мый öтик: кердорö жöзс
колö ыставны, мöдкö таыс основ-
нöйжык ужяс емöз, коймöдкö, по-
нер вожатöжяс озештыны ужавны“.
Вот кыч вочавидö Жесев пионер уж
жылыс.

Пионер работничясдс асланыс
уж вылыс боставлдны өиктжастн
быдлун котравны, сетöны комсо-
мол ячеяка, а сид-жö партяче-
яка уна нагрузкаяс, код куца
некушöм уж сид мортгыс нуны оз
вермы да став ужыс распуститчöма.

Политическöй информаторяс груп-
паясын абу,—этт ескö пожд вöли
лöбöдны. Чукöртчылöмяс вожа-
тöжяслдн оз овлыс, базовöй работ-
ник абу-на ветлылöма мукöд
группа. Таыс тыдовтчö, мый ком-
сомол ячеяка, пионер уж выдö
виздöд чунпырыс, оз сет практи-
ческöй отсöг, вöгöгöрдн бжурö
вылын кывзылöмадс отчот сöмын
öтыс да некушöм туйдö индöг
сетгöг.

Ферт, гажгöмид пионеряслы
бостас, он-кö ну на костын неку-
шöм ворсöмяс, сылдмяс да му-
кöдгöг.

Жуазим пионеряслыс велöдöс оз
вожатöжыд? Вочавизисны, мый оз,
велöдöс сöмын гулайтны.

Союзнöй луияс оз нудны.
Ячеякаса секретар Жесевлыс жу-
лим, кычн используйтöны союзнöй
комсомольскöй луияс? А сид оз i
гöгöрво, мый сид союзнöй луиыс.
Кор сылы висталан тöдчана лунсö
да колана лунсö союзнöй луиыс
сöмын сид секи шуд: „Миян-пö
ташöм дивыд ез-на правикуйтчы-
лы“.

Колö шуны, мый комсомол я-
чеяка, торя-нин секретарыс олöм-
ыс: колöма зев уна. Пэмкыс сени,
мый некушöм литература да гажет-
яс оз лыддыс весиг секретар Жесев
жорт.

Масса пöвсын уж некушöм оз
мун. Ячеякаса секретар Жесев—
сид-жö избач избачиталыаын уж
абу пунктöма. Лыддысан керка
өтенö лыскама öти плакат да ло-
зунг. Газетяс, нигаяс оз лыдды-
ны, нигаяс кулдыны шкапын, а га-
жетяс четтö—куритны суялдыны.
Гораа лыддысöмяс жылылыс i ду-
мышгыны оз ков—абу сид, а том-
жöз, сид-жö олöма бабаяс да му-
жикяс воласын да пыр i бөр му-
насны. А кор оз кутны мунын, сени
Жесев жорт локыс видчöмдн ыстö:

„Теныд-нö, пöрыс бабаясы, мый
тае колö, мун тае—весас! Со-
ташöма мунд ужыс лыддысан кер-
каын.“

Комсомольчяс пöвсын некушöм
дисциплина абу.
Оз аскадö мынтавны шленскöй
взосяс, оз олöмö пöртгöс бостöм
кöсжысöмяс.

Кычн-нö ташöм ксм ячеякын
вермас кокасны классöвöй враг-
жаскöд.

Мый колö öни вöчны? Бид ком-
сомолечлы колö асö лыддыны
ответственнöйдин культурно-массö-
вöй да политико-воспитательнöй уж
паскыда нудöмыс да пыр-жö
бостыны кыпöдны асыныс рево-
люцион. сузлунсö. Зылы выдö леп-
тыны тыш вöр вöсна козасдм выдö
колхозсö организация да озмдс
боксаñ жонмöдм выдö. КСМ я-
чеякалыс ужалан состояннöсö колö
лептыны öнија кадын колана уро-
веньдö.

В. А. Паршуков.

Одыбын феврал 6-д луи вöли нудöма „вöв лун“.

Одыб (Шоинаты р-н) феврал 6-öд
луи вöли нудöма Ставсоюзса „вöв
лун“. Комсомол вождствöмдн вöли
проверитöма ас обозлыс ужсö, сид-
жö колхознöй обоздс. Проверка ну-
дöм бöрын тыдовтчис, мый ас обо-
зын, колхознöй обозын вöвжасдс дö-
чдритöм пунктöма омöла. Комсомо-
лечяс, кодясдс индöма ужавны
конушываын некушöм кывкутöм абу
нудмадс.

Лои петкöдöма ердö классöвöй
вражяс да нажд агентяслыс ужсö.
Колхознöй обозын ужалöма колхоз-
ник Жижев Степан, кодн пыр нöйтö
да шыгидö вöвжасдс.

Феврал 6-öд луи, проверка нуд-
дöм бöрын лои вöчöма ударник-ко-
нухяслыс да ямщикяслыс чукöрт-
чылöм (ельот), кöн лои арталöма став
ужсö. Слот вылын вöчис доклад ве-
теринарнöй врач „кычн колö вöлитны

вöвжасдс“ тема выдö. Тажд докладсö
вöчöм бöрын сорнитисны конухяс
да индальны асыныс нелучкияссö.

Колхозник Ларуков Иван Корни-
лович сорнитис, кычн сид ачыс дöчö-
ритö вöвжасдс да индис, мый колхоз-
никяс оз-на ставыс кокасны обще-
ственнöй ембур дöчдритöм вöсна,
мöвпалдын, а мукöддырji шудны:
„мый вöвгö жалейтан, сид-öд абу
асланым“.

Тани-жö сорнитисны Лопжу обо-
са комсомольскöй обоз жылыс, мый
сени ужыс пунктöма омöла, комсо-
молечяс асыныс кöсжысöмяс—
вöвжас вылын шефство нудöм куца
олöмö оз пöртны. Слот вылын
участвуитяс сетисны конкретнöй
кöсжысöмяс, медым бурмöдны ас
обозлыс, сид-жö колхознöй обозлыс
ужсö, кыпöдны кыскасан öдяс. Ко-
нух Ларуков Иванöс премируйтисны
бура ужалöмыс.

Комсомольчяс бостисны торя
кöсжысöмяс. Шуйсны лöбöдны торя
комсомольскöй конушыва Лопжу ас
обоз бердö, индисны ужавны 9 ксм
конужасдн ужавны.

З. Желюхина.



КОДІ ВӨРЗАВОДСА ФЗУ ШКОЛА ВЫЛЫН КӨЗАІНЫС?

Вөрзавод бердса ФЗУ школа вöсна тöжды- сыс некöд абу

Сыктывкарса вөрзавод бердса ФЗУ школа куца РКІ-лөн дај комсомол јачејкалөн вöлины кыці „Комілес“ трестлы, сіз-жөі вөрзаводса адміністраціјалы да школаса көзәјственнөј частлы, зев уна објажитана шубмјас.

Сöмын-тај сіјö шубмјасыс пыр-на колдөмаде шубмјасөн, веккыда колдө индыны, мыј та куца нинöм-на абу вöчöма, велöдчысјас вöсна некущöм тöждысöм абу, абу тöждысöмыс-і налыс квалифікаціјасө кыпöдöм вöсна. Тајö торсö олдöм жöртны кутö лок бытöвöј услові-јöс, кушöмьн олöны велöдчысјас. Велöдчысјаслөн общежит-тö некытчö туйтöм, комнатајас кө-чыдö, пес некор оз тырмымөн вайлыны, омбла адчывлан ва, ва абутöм вöсна велöдчысјас мукöд-дырји оз мыссывлыны.

Школа бердö вöлі шубма востны столөвöј январ 15-öд лун жежлö да инöд-на нинöм абу.

Ајкынаса пріюмыс, көні вöлі 64 морт, öні жежлö колі сöмын 11 морт, дај мукöд пріюмјасыс велöдчысјас пышјалісны, талы помкаыс лоб нöшта сыын, мыј велöдчысјасыс асныс оз тöдны, кытчö најö велöдчöны, öтi вöдн вежлісны кујим квалифікаціја: сле-

сарö, рамщикö дај обрезщикö. Öтi јуасö, кушöм вермас лоны квалифікаціја велöдчысјаслөн, кор најöс кепысöс-мөз вежлалöны пöштi быд тöлысö? Ферт омöм!

Нöшта сортöд та дінö, велöдчысјаслы сетöны медега лок станок-јассö, шуам, дроворезка, сортöвöј да ребрöвöј, кодјас налыс зев еща сетöны квалифікаціјасö.

Тајö став тор вöснаыс велöдчысјаслөн велöдан качествөыс абу колана вылын, көт ескö најö велöдчöны 6 час асывсаы 8 час рытöз, кодi ферт, (дыр велöдчöмыс) абу-жö бур дај оз рекомөн-дуйтчы сы дырасö велöдны.

Вождö вылö некущöм ногөн оз поч кысыны таці, велöдчысјасöс оз поч еновтны ташöм лок бытöвöј условіјаслөн, колö сетны аскадö степеніја, колö лезны быд велöдчыслы торја квалифікаціја велöдчыны, кодöс медөм бура сіјö кутіс тöдны. Татöні вождöстчысјаслөн медеасö колö лоны комсомолчјаслы да щöщ за-водса став адміністраціјалы.

Нидчыд оз поч вунöдны, мыј ФЗУ-са велöдчысјассаы мi видчы-сам квалифіцированнөј кадрјас.

Öлöш Паш.

Молотов нима бригада сталинскöј походö бөстөмөн кыпöдiс уж производітелност.

Јен-ју берда вөрчастокыс (Нюбдин, Шојнаты р-н) Моло-тов нима комсомольско-молодöжнöј бригада бөстчiс вөр вöсна сталинскöј походö да тајö под вылын кыпöдiс асыс лунса уж производітелностö быд морт вылö 135-150 прöч. вылö. Молотовды көсјысöны ВКП(б) Обкомөн индiм срок жежлö вөрфронт вылыс петны тыр веримöдн.

Сöветскöј гiжысјаслы — комсо- молскöј отсöг

Комсомол сувтöдiс гырыс кор-рöмјас сöветскöј литература вöд. Сiјö вермасö сещöм художествоа гiжöд вöсна, кодi ескö вермiс лоны јон средствöдн выл-быдмыс локоленнöм коммунистическöј воспитаннö сетöмын.

Комсомоллөн тајö корöмјасыс петкöдчöны Косарев јортөн сувтöдiм проблеманы: мiјан кадны положітельнöј чiпа том герöјс петкöд-лöмын.

Сöветскöј гiжысјасыд, öнiсö көтi тырмытöма-на, но вочавiзöны. Унадн на пöвсыс, творческöј ужас тајö проблемасö медшöр мес-тад сувтöдöдн, бөстöны петкöд-лыны том герöјс.

Комсомол корöмјас вылö гiжыс-јаслөн вочавiзöмыс вiсталö мiјан-лы сы јылыс, мыј комсомол орга-низацијаслы колö паскöдны уж сöветскöј гiжысјаскöд литератур-но-художественнöј организацијас перестроитöм јылыс ВКП(б) ЦК шубöм под вылын да ВЛКСМ бiд пленум индöдјас под вылын. Збыл-öд, тырмытöмөн öд i лоб, сöмын-жö корöмјас сувтöдам. Корöмјастö

сувтöдöм бöрад колö отсавны на-лы, i медега-нын—мiјан кадны том герöјс петкöдлöмын.

Мыјөн комсомол вермас отсавны гiжысјасы?

Медвојдöр, колö лöбöдны бол-шевицкiсјид iдејнöј среда, кытыс гiжысјас адзасын материал твор-чествöсылы, адзасын збылвын гер-öјс; мöд-кö, вiдлавын гiжысјасы гiжöдјассö да сетны јорта крiтiка. Гiжысјасыды отсöг сетöмыд, кы-ці петкöдiс „Комсомольскöј Прав-даи“ нубдан творческöј смотр-јона колана тор. Гiжысјад комсо-молчјас пöвтöс вескалас-да, завод-iтö iнтересутчыны најö олöмөн, тöдмалö тöмјöзлыс вилö олöмсö, вилö олöм вöсна тышкасöмсö, да художествоа кывјөн петкöдлö сіјöс.

Комсомол колöмö да ужö гiжы-сöс кыскöм јылыс сөрнитöдн кол-лö вiдчыны ковтöма матыетчöм-јасын. Гiжыс дорад колö колана ног матыетчыны, гöгöрвоны сіјö ужыслыс спецификасö (ас самалун-со). Гiжыслы колö тöдны асыс ужсö да оз поч сіјöс тыртны му-

кöд пöлöс ужöдн, кодi торјöдö сі-јöс творческöј ужјасыс.

Ферт гiжыслы оз ков лоны олöм вылö бокысаы вiдöдысөн, сылы кол-лö пырны комсомол пыщкö, ужавны организацијаас да отсавны сылы. Но ужсö сіјö бöрјö ас вöлаыс, ужалö сещöм ужын, кодi сетас творчествöсылы öнiја кадö колана материал.

Кыці комсомоллы ужавны гi-жысјас пöвстын? мыј мi гöгöр-воам iдејнöј среда улын?

Ферт, тани оз поч сетны век жежлö лöбöдöм рецептјас. Ставыс кутас сулавны ксм организацијас вождöстчöм сајын. Почö индыны сöмын основнöј формајассö, ме-двојдöр—гiжысöс колö кыскыны комсомольскöј печатö. Комсомоль-скöј печат сетас почанлуи гiжыс-лы гöгöрвоны комсомоллыс да ро-бочöј да колхознöј томјöзлыс став олöмсö. Газетын да журна-лын котыртавын гiжыслыс произ-вөдөднөјас лыфöд i не сöмын помасöмсö, лоi гiжысö-на. Гiжöд-јас лыфöдгөн гiжыс мед бура јiтчö массакöд, код јылыс сіјö гiжö. Тајö жö лоб гiжысјас асланыс пöв-сын групповщiнајас бырдан бур средствöдн.

Öгкымын гiжысјас, торјөн-нин томжыкјасыс, зiлöны лöбöдны комсомольскöј гiжысјасыс торја гуппајас. Сыын коланлуныс неку-

щöм абу, но ем локтор: масса бердыс торјалöм вермö лоны, ас кыщ пыщкö пырöм, групповщiна-артöм. Комсомоллы колö ужав-ны став гiжысјаскöд, гiжысјас со-јузкöд контактын. Печат отсöдн комсомол öтувтö ас гöгöрыс став гiжысјассö, кодјас көсјöны ужав-ны специфическi комсомольскöј ма-териалјас вылын.


Комсомольскöј печат ужö гiжыс-јассö кыскöм кыңці колö испо-лзутны клубјас да мукöд массöвöј учреждөднөјас, көні почö котыр-ны художественнöј литература да сылыс крiтiка лыфöдм. Предпріят-тöјас вылын да комсојузын пöкы-да нубдавны литература рытјас сöветскöј гiжысјасыс гiжöдјассö вiдлалöмөн.

Тани вождöстчöмыс зöвнас сетö комсомольскöј јачејкајасы. Гiжыс-лөн робочöј да колхознöј томјöз-кöд тајö учреждөднөјас пырыс öтвывтчöмыс сетас ыжыджык эф-фект кыці гiжыслы, сіці-жö-і том-јöз массадн литературнöј образо-ваннö бөстöмлы, литература ужö вилö том вынјас пыртöмлы.

Художественнöј литература сөв-мöдöм бөстөмөн комсомол пöртö олöмö Ленилыс мöви: „Лите-ратурнöј ужлы колö сувтны обще-пролетарскöј ужын јуктöм, торö-сөн (частöн)“.

С. Медведев

Фото Пельмеговлөн.



Снимок вылын: Час тракторнöј базасы комсомольско-молодöжнö бригада кыскасö (лунса норма быдлун тыртö 150 пр.).

Лөсöдчыны пионерјас Крајбјуро пленум жежлö

Пионерјаслы сетны коммунистическöј воспитаннö

Јемдин районын ез на 7-ло сетöма лапнитлыны, оз думыштны сетны колана вымааннö пионерорганиза-ціја вылö, уна пионеротрадјас-на вожатöјтöмöс, а көні-і ем вожатö-тыс, унжыкыс сещöм, кодi лыф-сыны-на омöла саммö, непöштö вескöдлыны.

Зөвсөртса ксм јачејка пионер уж вылö индöма ужавны пионерöс, кор отрадас лыфсысö 43 морт, а јачејкаса өкретар шуб, сесса-пö мiјан некөдöс сетöд пуктыныс, комсомолчјас-пö абудöс.

Турјанын пионерјас норасын комсомолчјас вылö, некущöм от-сöг-пö оз сетны. дај збыл, пионер отрадын пионер лыдыс 107 морт, а вескöдлысö öтi сöмын, Канев јорт. Сiз-жö Турјаны-і пионерјаслөн клубыс абу, сiктöсөвет сетöма öтi комната дај сіјöс бöр мыр-дöма, тi-пö-і клубтöгыс верманнöд овны, јурсујанын-пö быдлаын-на ем.

І став ташöм торјас бöртыс комсомолчјас весiг пелјаснас оз

некущöм отсöг.

Кад-ын ксм јачејкајасы пукты-ны пионерјас вöсна быдлуна тöждысöм, пырыстөм-пыр-жö бы-рöдны пионер ужыс донјавтöм. Партијнöј да комсомольскöј јачеј-кајасы сетны пионеротрадјасы комната, көн ескö најö мед вер-мiсны пуктыны колана уж.

Онејјеса сiктöсөветулын сөв-поын јуралысöс Лапiнöс пионер вожатöј Габов крiтiкујтiс, кытыс Лапiн јорт сөкөрмiс да прикадщик-лыс корас снабженческöј список, ме-гö тан командiрыс, пионер ра-ботниклы ог сет велöдыскöд öт-мында норма, тырмас сылы квајт килограмм наыс.

Ташöм командiрјассö колö чi-рыштны, öд сіјö лоб пионер ра-ботникöс, а щöщ-і зöвнас пионер-организаціјасö донјавтöм.

Пiрогов.

Могыс сулалө сені, медым быд комсомолеч вöлі öтүвја ембур вiзгыгөн

НЕКУЩОМ ПОЩАДА НЕ СЕТНЫ ВÖР- ЖАСЛЫ, ЖУЛКЖАСЛЫ

Комсомол воэын сулалө мог отсавны партиалы көчәйствөннөја да политическөја жонмөдны колхозжасөс. Жон колхоз вöсна тышкаоомын öтi жыдыд мог—öтүвја ембур гусалыжаскөд да таргайтмөжаскөд кос нуөдөмөн.

„Марксизм велөдө мiжанөс сы былө, мыж собственност жылые вопрос сайын медыжыд төдчаналуныс государственнөй стрөй пышкөбсөдөн. Та жылые колө медеа кiн төдны öвi, кор производство средствожас былө собственностын не сөмнн карын, но-i сиктын, көн олө унжык жöзыс, лоины бөрја војасө вужоаыс вежөомжас да мiжановмөсын ыжыдалан местасө бөстiсны государственнө-социалистическөй да общественноколхознөй формајас“ (Молотов).

Сiзкө государственнөй, кооперативнөй да колхознөй собственност ем сөвет стрөйлөн подув. Медым сiјөс вiзны вөрјасын, жулкжасын да быднөг таргайтөмыс комсомол возө сувтө зев ыжыд могјас.

Быд комсомолечлы колө гөгөрвоны öтүвја собственност вiзөмалыс да жонмөдмалыс колан лунсө да бөстөсны нуөдны немжалиттөм кос вөрјаскөд да мукдө элементјаскөд.

Мiјан сөвет правительсто лөзiс торја декрет социалистическөй (öтүвја) собственност жылыс, көн со мыж гiжөма:

„СССР-са Центральнөй Исполнительнөй Комитет да народнөй Комиссарјаслөн Сөвет лыддөбны, мыж öтүвја собственност (государственнөй, колхознөй, кооперативнөй) ем подув сөветскөй стрөйлөн, сiјө өвјаченнөй да вөрчөдны почтөм, да жөз вылас, кодјас усласөны öтүвја собственност былө, колө вiзөдны, кычi ужалыс жөз врајас былө, а сы вöсна öтүвја ембур таргайтмөкөд вержаөбмыс ем медвоцза мог сөвет власт органјаслөн“.

Колө индыны, мыж өваченнөй да вөрчөдны почтөм öтүвја собственностөс оз быдлаын вiзны кычi колө. Унаыс классовөй враг да сылөн агентјасыс быднөгыс таргайтөны, кiтөны. Унаыс овалылө тајө таргайтөм да кiтөмјасыс комсомолечјас ныруулын, мукөдырјi комсомолечјас отсөгөн.

Колө гөгөрвоны, мыж государственнөй кооперативнөй, колхознөй ембур таргайтөм да гусалөм абу прөст гусалөм, абу общнөй жульничество, оз поч буквалнөја пöртны уголовщина, а ем зев

јос формаа классовөй тыш нуөдөм мiжан врајаслөн социализмы паныд, пролетариатлы паныд.

Ленин шулис, мыж: „Озырјас да жулкжас, сiјө—öвi медаллөн кык бөкыс, сiјө капитализмөн быдтөм медгырыс кык өикаса парачитјас. сiјө социализмөн медыжыд врајас, сiјө врајассө колө бөстны став жөз торја контрол улө, налөн социалистическөй обществолыс законјас да правилөјас көч iчөтика торкалөныс колө најөс некущөм пощадатбг жулгыны. Быдөама кебыдлуи, быдөама вiтчысынтөм, быдөама норнөм тавi лөб социализм воэын зев ыжыд преступленнөй“.

(Ленин, ХХII т. 164 л. б. „кыг. орг. оджыгөм“).

Комсомолечјасы медвоцза радын колө косаоны öтүвја ембур дөчөрiтөм вöсна. Быд комсомолеч, том робочөй, колхозник быт төдны, мыж öтi гајка воштөм, быд испорченнөй инструмент, наы килограмм гусалөм кучкө мiжан социалистическөй государственнөй, социализм течөмалы. Мiјан уж ем öтүвја уж, тајө öтүвја ужыслөн результатыс ем өвјаченнөй да вөрчөдны почтөм, најө ем—обществолөн достөжаннө i тајө колө быд ног дөчөрiтны, сiјө, кодi көс-жө гусавны тајө öтүвја ембурсө ем—классовөй враг (Косарев).

Быд комсомолеч воэын сулалө мог сиктын дај карын зоркөја дөчөрiтны öтүвја ембур классовөй враг гусалөмыс, најө агентјас таргайтөмыс.

Вөрјаскөд, жулкжаскөд кос нуөдан ужсө колө пуктыны сiзi, медым најө немжалиттөма вöли разоблачитөма да карајтөма пролетарскөй карајасөн. Тајө коссө нуөдөм ем быд комсомолечлөн бөкө шыбиттөм мог кыч колхозын, вöрын, заводын, сiзi-жө торгово-кооперативнөй органiзациясын.

Кодi оз косае кулакјасөд, вөрјаскөд, жулкжаскөд, кодi мiритчө да чөв олө öтүвја имүщество таргайтөмыс элементјаскөд, сiјө абу достөен вөвсыны ленинскөй комсомол радын, сiјө воштөма асыс классовөй чөстөс да отсасө кулакјасы пролетарскөй подувсө кiтны.

Некущөм пощадө не сетны вөрјасы, жулкжасы!—ташөм сулалө мог комсомол воэын, тајө чөстө могсө сiјө быт оправдајтны.

Нувчiм чугун кiстан завод январ төлыс- са план тыртiс содтөдөн

Нувчiм (асланым корреспондентсаы). Чугун кiстан завод январ төлысөса план тыртiс содтөдөн 155,7 процент, мiтејнөй дөх тыртiс 115 процент.

Бөрја лунјасө робочөй собрөн-өбјас вылын нуөдчалiс паскыд еорнiтөмјас сталинскөй походө бөстөдм жылыс. Лоi котыртөма

сталинскөй поход нiма бригада 7 мортныс, кодјас бөстiснысы бырөдны шөм заготовитөмыс лөдөм прорыв. Робочөјјас асөмыныс кыпыдлунысө сетөны ыжыд производительност вöсна косасыны.

Каев. Чупров.

Нувчiм заготовконторалөн лiшнөй вiзөма наы 13800 кггр.

Нувчiмсаы (телеграф пыр, асланым корреспондентсаы). јүөртөны, мыж заготовконтора шөм заготовитөм былө вiзөма лiшнөй наы 13800 килограмм. Кодлөн мог, колө примiтны чөрыд мера öтүвја ембур таргайтөјас былө.

Чупров.

„Komi komsomol“ gizəny

Kuləmdinsa vərpromhoz myjla on myntь Kіlusevly uzdon?

(Komsomolçlən pişmə)

1930-əd voşa juł təlyşşan 1931-əd voşa juñ təlyşəz Myssa komsomol-skəj učleşpromhozyn me uzalı pyr uzalan kadrsa brigadaın. Kuləmdinsa vərpromhoz tani uzaləmyş nətik me-nyım ez myntəv. Ta vəsna əni syaşa „Komi komsomol“ gazet redaksiyaə, da kora otsəg, medym Kuləmdinsa vərpromhoz myntis meňm uzdonə.

Əni me velədcə Syktəvkarsa İeszavod berdsa FZU-yn.

Kilusev A. A.
Redaksiyaşan: Kuləmdinsa RKK-RKI-ly kolə vizədləny vərpromhoz vylə da eəktəny pyğş pyğ-zə myntəny Kilusev Andrej Afanəşevičly uzdon da voçakəv juərtny „Komi komsomol“ redaksiyaə.

Syktəvdinsa RONO-ly kolə çirəstny izvaç Lytkinəs

(Komsomolçlən pişmə)

Ozol şelsovetuvsə İddəşan kerka-əzəşyn unzyk pərasə əsalə ызьд томан, izvaç Lytkin M. P. oz voləvly İddəşan kerkaə. Nəkuəəm jugdədçan iz oz nuəd. Jualan-kə, myjvəşna İddəşan kerkaənd vek pədsa—Lytkin suə: „Nəkod avu da myjla voşa seti“, a ačşy İesəə ksm jaçejkəny şekretar, no ez-na vəçly nətik sobrañçə.

Me juavli Lytkinlyş—„sobrañçətə on-na çukərtly“. Lytkin meň suə: „stav komsomolçşyd vəryn da kəkəp vəd tani og vəçə“. Lytkinly me vara suə: „ted meşa kolə kajny vərə, da vərəlyşşas pişas nuly massəvəj iz.

No Lytkin vələm kajləma-ñin vərəş-kykşy da şəşə pə tərmas. Əni olə gortas nəkuəəm iz vəçtəg. 1931-əd voə Lytkin pyraləma velədcəny Sovpartskoləə, seni velədcəma əti vo, da setşş pyşləma, dş loəma velədcənyş- da, əni vəşkaləma izvaçə.

Syktəvdinsa RONO-lyş me juala kəzi vəşkalis Lytkinlyş Ozolsə İddəşan kerkaas izvačas. Çəktam vizədləny Lytkin vylə da çirəstny təəəm ызьş.

Komsomolçə.
Redaksiyaşan: Vidçşam ta ku-za voçakəv Syktəvdinsa RONO-lyş.

Госкаса селсөвет вернө-ө таçитө?

14 арбөсан ме ужавли вöрын улсiр вiјөдөмөн. 1931-өд воө январ төлысөан менө корiсны Сыктывкарө кык төлысөа лесохимическөй курс былө велөдчыны. Курс бöрын менө назначитiсны Кожгортса подсочнөй участокө. Сөтөн ужали производство вылын, сөгөм задаындөјас выполняјт-ли тырмымөн, 31-өд воө мај төлы-сын бура ужалөм куçа производство вывса ксм јачејка менө примiтiс комсомолө шленө. 1932-өд воө тулыс-нас корлiсны Сыктывкарө техническөй совещаннө былө. Сенi индiсны-нiн ыжыджык уж былө—поммастөр-р i 32-өд воө гөжөмбыд ужали Кожгортса подсочнөй участокын. Фе-кабр 8 өд лунд ме петi дөчерөднөй отпускө, отпускын дырјi менөым овмөсөс зажитөчнөјалiсны, дај вөт-лiсны колхозыс. Колхозас олiм нiн 1 во да 9 төлыс, колхозыс ужсө мiјавлыс арталiс бурөн, но селсо-

вет шөктөм сервiвөтлiсны колхоз-зыс. Колхозө вöли став имүщество инвентар общөществiтөма. Семјанын 9 морт Отпуск помасөм бöрын фенга абутөм понда ужаланiнө срок кежлө кайны егвермы. Сөмын январ 17-өд лунд воiс сөмыс i ме вөдi кöсја кайны. Но селсоветса јуралы-Савiн менө мөдөдiс вөрб сортовка лезны. Та вöсна өнi шыаса „Комi комсомол“ редакцијад да јуала пөч-ө вöли селсоветыслы мiјанлыс овмөсөсө зажитөчнөјавны да менө ужаланiнса јуралыскөд сорниттөг мөдөдiны вөрб i пөчө оз өнi менөым муннiм подсочнөй уж былө.

Вавiлин Иван Андрејев.

РЕДАКЦИЈАҢ: Видчiсам та ку-ча воçакəv Госкаса комсомол јачејкасаы да селсоветса јуралысөан, збылыс-ө Вавiлинлөн овмөсыс тујд зажитөчнөјас.

Зуцев ез вескөд ассыс öшыбкөсө, колө вiзөд- лыны, вермасө лоны сiјө комсомолын?

Пөддөльнөй сiктсөветуvsə (Шој-наты р-н) Чубју вöручастокын комсомолеч Зуцев Иван Фмитријевiч ужалө кулакјасы кiвыв, ас-лас бригадаын пышјалысөјаскөд да дышөдчысөјаскөд тышкасөм пыддi ачыс јонжыка сөщөм лөк ужасөсө вөчө, пыр-тај мунөма фөсатнык дiнө да горзiг-тырјi наы корө-а, а бригадасы Зуцевлөн зев омбла тыртө ассыс лунса нормасө.

Зуцев Иван ужавлис неважөн Рајлескоопын да ез вөвны зевгырыс усөхјас сiјө ужын, весiг мөдарө, петкөдлiс асөсө кыч омө-лiк ужалысөн, та вöсна Шојнаты-са рајкоммол ыстiс вөрб Зуцевөс,

медым öшыбкајассө iсправитны, бур ужөн бөр вөштыны, но Зуцев сы жылыс i лыд былө ез вөјөдлы, кушөмөн вөли, пыр сөщөмөн-на-колi, сыыс-на унжык, оз мобiлизуйт јөсө вөрлөзан программа каө кежлө да содтөдөн тыртөм вöсна, а фөмобiлизуйтө, фөзорганiзујтө. Öнi колө вiзөдлыны Пөддөльнөј-са комсомол јачејкалы да шөщ Шојнатыса рајкоммолы, вiзөдлыны тыр өнмөн дај шуны, вермас оз Зуцев Иван сулавны комсомол ра-дөн?

Öн Саш.

Отв. редактор А. РОЧЕВ.